

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭМГЕК ЖАНА СОЦИАЛДЫК
ӨНУГҮҮ МИНИСТРЛИГИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА
БАШКАРУУ ИШТЕРИ ЖАНА
ЭТНОСТОР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР
БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК
АГЕНТТИГИ

БУЙРУК № 40
2020-ж. « 13 » май

БУЙРУК № 01-18/35
2020-ж. « 13 » май

**Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү
комитеттер жөнүндө Типтүү жобону бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри А.С. Өмүрбекова тарабынан бекитилген 2020-жылга үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча шашылыш иш-чаралардын планынын 4-пунктуна ылайык, **буйрук кылабыз:**

1. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер жөнүндө Типтүү жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Бул буйрук менен бекитилген, Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер жөнүндө Типтүү жобого ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер жөнүндө жобо иштеп чыгуу жана бекитүү сунушталсын.
3. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуунун планын иштеп чыгуу жана бекитүү сунушталсын.
4. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин аймактык бөлүмдөрү жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуунун планын иштеп чыгууга жана бекитүүгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер жөнүндө жобо иштеп чыгууга жана бекитүүгө жардам көрсөтүшсүн.
5. Бул биргелешкен буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары А.К. Солтонбековага жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары М.К. Байдылдаевге жүктөлсүн.
6. Ушул биргелешкен буйрук кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

